

Министерство науки и образования Кыргызской Республики

Ошский государственный университет

Кафедра «Китайского языка и китаеведения»



Рассмотрено и утверждено
на заседании Ученого совета
Протокол No 2 от «29» 10 2021 г.

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

Специальность: 532300 «Китаеведение»

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. Образовательная программа – единый комплекс основных характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов обучения.

Содержание образовательной программы высшего образования состоит из дисциплин двух циклов – общенаучный цикл (далее – ОНЦ) и профессиональный цикл (далее – ПЦ).

Циклы ОНЦ и ПЦ включают дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), вузовского компонента (далее – ВК) и(или) компонента по выбору (далее – КВ).

1.2. Каталог элективных дисциплин (КЭД) – систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин компонента по выбору, за весь период обучения, содержащий их краткое описание с указанием цели изучения, краткого содержания (основных разделов) и ожидаемых результатов обучения. В КЭД отражают пререквизиты и постреквизиты каждой учебной дисциплины. КЭД должен обеспечивать обучающим возможность альтернативного выбора элективных учебных дисциплин для формирования индивидуальной образовательной траектории.

На основании образовательной программы и КЭД обучающимися с помощью эдвайзеров разрабатываются индивидуальные учебные планы.

1.3. Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, формируемый на каждый учебный год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин и (или) модулей; ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося отдельно. В ИУП включаются дисциплины и виды учебной деятельности (практики, научно-исследовательская / экспериментально-исследовательская работа, формы итоговой аттестации) обязательного компонента (ОК), вузовского компонента (ВК) и компонента по выбору (КВ).

1.4. Эдвайзер – преподаватель, выполняющий функции академического наставника, обучающегося по соответствующей образовательной программе, оказывающий содействие в выборе траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении образовательной программы в период обучения.

1.5. Вузовский компонент – перечень обязательных учебных дисциплин, определяемых вузом самостоятельно для освоения образовательной программы.

1.6. Компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых вузом, самостоятельно выбираемых обучающимися в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и постреквизитов.

1.7. Элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в вузовский компонент и компонент по выбору в рамках установленных академических кредитов и вводимые организациями образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности конкретного региона, сложившиеся научные школы.

1.8. Постреквизиты (Postrequisite) (постреквизит) – дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и компетенции, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины и (или) модули;

1.9. Пререквизиты (Prerequisite) (пререквизит) – дисциплины и (или) модули и другие виды учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для освоения изучаемой дисциплины и (или) модули;

1.10. Компетенции – способность практического использования приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

2. ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина по выбору №	Коды дисциплин	Наименование дисциплины	Сем.	Кол. кред	Пререквизиты
Дисциплина по выбору – 1	М.1 1.6	Гендерная и демографическая политика Китая	3	4	История Китая, Социально-политическая система КНР
		Китайская диаспора в современном мире			История Китая, Социально-политическая система КНР
Дисциплина по выбору – 2	М.1 1.7	Перевод деловой документации	2	3	Современный китайский язык
		Этика делового общения			Дипломатический этикет, Нормы этикета изучаемой страны
Дисциплина по выбору – 3	М.2 2.12	Реферативный перевод специализированных текстов	4	4	Перевод деловой документации
		Основы делопроизводства и документооборота			Иностранный язык, Перевод деловой документации
Дисциплина по выбору – 4	М.2 2.13	Традиционная и современная система образования КНР	3	4	Методика преподавания китайского языка
		Педагогика высшей школы			Методика преподавания китайского языка

3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

1. Описание элективных курсов	
Код дисциплины	М.1 1.6
Наименование дисциплины	Гендерная и демографическая политика Китая
Количество кредитов (ECTS)	4 кредита
Курс, семестр	2-курс, 3 семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Арстанов Сабыркул Абдиманатович
Пререквизиты	История Китая, Социально-политическая система КНР
Постреквизиты	---
Цель изучения дисциплины	-дать магистрантам понятие о гендерной и демографической политике Китая и их последствий;

	-изучать особенности гендерной и демографической политики Китая.
Краткое описание курса	Курс «Гендерная и демографическая политика Китая» формирует у магистранта понятие о гендерной и демографической политике, гендерной равенстве и дисбалансе, демографических процессах в Китае и о проблемах в данных областях; изучает их особенности проведения в Китае, их последствий.
Ожидаемые результаты	РО-1 (ПК-2)

2. Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.1 1.6
Наименование дисциплины	Китайская диаспора в современном мире
Количество кредитов (ECTS)	4 кредита
Курс, семестр	2-курс, 3 семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Арстанов Сабыркул Абдиманатович
Пререквизиты	История Китая, Социально-политическая система КНР
Постреквизиты	---
Цель изучения дисциплины	-формировать знание у магистрантов о китайских диаспорах в зарубежных странах, этапы их формирований и развитии; их влияние на развитие Китая на мировом рынке; иметь навыками использования различных источников информации и критической оценки.
Краткое описание курса	Курс «Китайская диаспора в современном мире» формирует у магистранта понятие о китайских диаспорах в зарубежных странах и их роль в развитии Китая; изучает их основные этапы формирования и развития, сотрудничество государства с диаспорами и их взаимодействия в развитии государства.
Ожидаемые результаты	РО-1 (ИК-1, ПК-2)

3. Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.1 1.7
Наименование дисциплины	Перевод деловой документации
Количество кредитов (ECTS)	3 кредита
Курс, семестр	1-курс, 2 семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Бакиров Максатбек Туратбекович
Пререквизиты	Современный китайский язык
Постреквизиты	Деловой иностранный язык, Реферативный перевод специализированных текстов
Цель изучения дисциплины	- ознакомление магистрантов с основами перевода документов официально-делового стиля; - формирование профессиональных компетенций письменного переводчика, позволяющих квалифицированно

	<p>выполнять перевод деловых текстов наиболее востребованных типов: деловых писем различных видов, документов физических лиц, а также внешнеторговых контрактов;</p> <p>- закрепление навыков использования различных источников информации, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников.</p>
Краткое описание курса	Курс «Перевод деловой документации» формирует представление об особенностях стиля и характерных чертах деловых документов и писем на китайском и кыргызском / русском языках, обращая внимание на сходные черты и различия в составлении текстов на каждом из трех языков; обучает стратегиям и тактике письменного перевода деловых документов и писем; обучает анализирующему и редактированию вариантов перевода.
Ожидаемые результаты	РО-2 (ПК-10, ПК-11)

4. Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.1 1.7
Наименование дисциплины	Этика делового общения
Количество кредитов (ECTS)	3 кредита
Курс, семестр	1-курс, 2 семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Абдыкаарова Турдукан
Пререквизиты	Дипломатический этикет, Нормы этикета изучаемой страны
Постреквизиты	Деловой иностранный язык
Цель изучения дисциплины	Подготовка магистрантов в данной области с учетом теоретических и практических задач, стоящих перед будущими руководителями разного уровня
Краткое описание курса	Курс «Этика делового общения» дает возможность изучить этические и социально-психологические аспекты трудовой деятельности и влияние этических норм поведения на профессиональную деятельность и различные формы делового общения
Ожидаемые результаты	РО-2 (ИК-2, ПК-11)

5. Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.2 2.12
Наименование дисциплины	Реферативный перевод специализированных текстов
Количество кредитов (ECTS)	4 кредита
Курс, семестр	2 курс, 4 семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Бакиров Максатбек Туратбекович
Пререквизиты	Перевод деловой документации
Постреквизиты	----
Цель изучения	Подготовка специалистов, обладающих знаниями, умениями

дисциплины	и навыками в области письменного и устного перевода с китайского на кыргызский / русский язык и с кыргызского / русского на китайский язык специализированных текстов, формирование иноязычной коммуникативной компетенции
Краткое описание курса	Курс «Реферативный перевод специализированных текстов» изучает специальной лексики и терминологии по конкретным темам отрасли; формирует у магистранта знание об особенностях перевода специализированных текстов и их видов, структур; умение переводить тексты специализированной тематики, отражая в переводе их структурные и содержательные особенности; навыки реферативного перевода текстов специализированной тематики
Ожидаемые результаты	РО-2 (ПК-10, ПК-11)

6. Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.2 2.12
Наименование дисциплины	Основы делопроизводства и документооборота
Количество кредитов (ECTS)	4 кредита
Курс, семестр	2 курс, 4 семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Бакиров Максатбек Туратбекович
Пререквизиты	Иностранный язык, Перевод деловой документации
Постреквизиты	Магистерская диссертация
Цель изучения дисциплины	дать знания, необходимые для правильного составления и оформления документов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих решений, освоить общепринятые лексику и стиль деловой корреспонденции для свободного и равноправного общения с различными корреспондентами
Краткое описание курса	Курс «Основы делопроизводства и документооборота» формирует у магистранта знания по основам правильного оформления документов и надлежащей организацией документооборота в учреждении согласно требованиям ГОСТа, механическим и электронным способами
Ожидаемые результаты	РО-2 (ПК-10)

7. Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.2 2.13
Наименование дисциплины	Традиционная и современная система образования КНР
Количество кредитов (ECTS)	4 кредит
Курс, семестр	2-курс, 3-семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Абдыкулов Маратбек Омурбекович
Пререквизиты	Методика преподавания китайского языка
Постреквизиты	---

Цель изучения дисциплины	Формировать знание у магистрантов о образовательной системе КНР и ее особенностям; умение определить роль традиционной и современной системы образования в китайском обществе; иметь навыками правильного пользования информации о системе образования.
Краткое описание курса	Курс «Традиционная и современная система образования КНР» изучает основные этапы образовательной системы КНР, ее особенности; сходства и отличия традиционную систему образования от современности, их роль в китайском обществе.
Ожидаемые результаты	РО-1 (ИК-1, ПК-3)

8, Описание элективных курсов

Код дисциплины	М.2 2.13
Наименование дисциплины	Педагогика высшей школы
Количество кредитов (ECTS)	4 кредит
Курс, семестр	2-курс, 3-семестр
Наименование кафедры	Кафедра Китайского языка и китаеведения
Автор курса	Абдыкулов Маратбек Омурбекович
Пререквизиты	Методика преподавания китайского языка
Постреквизиты	---
Цель изучения дисциплины	Формирование научного представления о педагогической деятельности в системе высшего образования
Краткое описание курса	Курс «Педагогика высшей школы» изучает ведущих тенденций мирового образовательного пространства; формирует знание о педагогических методах, технологиях обучения и педагогическом мастерстве; ознакомит с основами педагогической деятельности в высшей школе, средствами взаимодействия и управления педагогическим процессом
Ожидаемые результаты	РО-1 (ИК-1, ПК-3)

Кыргыз-Кытай факультетинин Кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын стейкхолдерлер менен өткөрүлгөн «Кытай таануу жана Лингвистика программаларын ишке ашыруудагы окутуунун натыйжаларын талкуулоо» боюнча жолугушуусунан

ПРОТОКОЛ №2

20-апрель 2022-жыл

Ош шаары

Катышкандар:

I. ОшМУнун администрациясы:

1. Кожобеков К.Г. – ректор ОшГУ;
2. Убайдуллаев М.Б. – кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы;
3. Арапбаев Р.Н. – илим боюнча проректор;
4. Маткалыков А. – ОшМУнун Карьера борборунун жетекчиси.

II. ККФнын Кытай тили жана кытай таануу кафедрасы:

1. Айткеев Т.К. – ККФнын деканынын м.а.;
2. Абдыкулов М.О. – кафедра башчысы;
3. Ван Чжэ – Конфуций институтунун директору;
4. Үсөн уулу М. – улук окутуучу;
5. Абдыкаарова Т. – улук окутуучу;
6. Акылбек уулу Э. – окутуучу;
7. Бакиров М. – окутуучу;
8. Суранчиев Б. – окутуучу;
9. Пазылов Т. – окутуучу;
10. Шамшиев Н. – окутуучу.

III. Иш берүүчүлөр – 13;

IV. Бакалавриатты бүтүрүүчүлөр – 5;

V. Магистранттар – 4.

Күн тартибинде:

532300 “Кытай таануу” жана 531100 “Лингвистика” (магистратура) багыттары боюнча билим берүү программасынын максаттарын, милдеттерин жана окуу планындагы окутулуучу дисциплиналарынын күтүлүүчү натыйжаларын талкуулоо.

Угуду: Модератор Абдыкулов Марат жолугушуунун катышуучулары менен саламдашып, бүгүнкү жолугушуу кыргыз жана кытай тилдеринде жүргүзүлөрүн айтып, мезгил талабына ылайык эмгек рыногуна керектүү компетенциялар менен калыптанган бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүү үчүн жолугушуунун катышуучуларынын ой-пикирлери зарыл болуп жаткандыгын, ошондуктан аларды бүгүнкү 20-апрель – Кытай тилинин эл аралык күнүн белгилөө менен ушул жолугушууну уюштурушкандыгын белгиледи. Мындан соң ал кытай тилинде келген конокторго тушүндүрмө берди.

Андан кийин Кыргыз-Кытай факультетинин деканынын м.а. Айткеев Токтосун Кеңешбековичке сөз берилди. Алгач ал бүгүнкү 20-апрель – Кытай тилинин эл аралык күнү менен келген коноктордун баарын куттуктады жана алардан жолугушуу менен бирге бул күнгө арналган көптөгөн иш чаралар бар экендигин белгилеп, аларга толук катышып кетүүлөрүн суранды. Мындан кийин жолугушуунун негизги максатына өттү. Ал НББП жана эл аралык аккредитация жөнүндө жалпы түшүнүк берип, ар бир программанын аккредитациядан өтүүсү мезгил талабы экендигине токтолду жана мында стейкхолдерлер менен жолугушуулар өтө манилүү экендигин,

коомдогу өзгөрүүлөр бүгүнкү билим берүү системасында да өзгөрүүлөрдү талап кылып жаткандыгын айтып, тегерек столдун катышуучуларын эч нерседен тартынбай өз ой-пикирлерин, реалдуу сунуштарын айтуусун суранды.

Мындан кийинки сөз ОшМУнун алдындагы Конфуций институтунун директору Ван Чжэге берилди. Ал дагы келген коноктор менен саламдашкандан соң келген конокторду Кытай тилинин эл аралык күнү менен куттуктады жана Айткеев Токтосун Кеңешбековичти толук колдоо менен мындай жолугушууларды уюштуруу учур талабына ылайык жүргүзүлүп жаткандыгын айтты. Ошондой эле бул багытта Конфуций институту тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу кыскача белгилей кетти жана атайын убактыларын бөлүп келген конокторго терең ыраазычылыгын билдирди.

Андан соң жолугушуунун катышуучулары ар бири ордуларынан турушуп, өздөрүн тааныштырышты жана көпчүлүк катышуучулар 30-январда эле жолугушкандыгын, бири-бирин таанып да калышкандыгын тамашалап айтып кетишти. (2022-жылдын 30-январында бакалавриаттагы “Кытай таануу” жана “Лингвистика” багыттары боюнча окутуунун күтүлүүчү натыйжаларын талкуу үчүн тегерек стол өткөрүлгөн эле).

Таанышуудан кийин Кыргыз-Кытай факультетинин Магистратурасы боюнча жооптуу Алымбекова Венера магистратурадагы багыттар, анда жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер боюнча толук маалымат берип, баяндама жасады.

Ошону менен бирге Кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын башчысы жана модератор Абдыкулов Марат Өмүрбекович жолугушуунун катышуучуларына 532300 «Кытай таануу» жана 531100 “Лингвистика” (магистратура) багыттары боюнча негизги билим берүү программасын кеңири түшүндүрүп айтып жана анын максаттары, милдеттери аныкталгандыгы, окуу планындагы дисциплиналарынын күтүлүүчү натыйжаларынын буга чейин иштелип чыккандыгы жөнүндө баяндама жасады. Баяндамада ал бүгүнкү күндө эмгек рыногу магистр-бүтүрүүчү кандай болуш керек деген суроону коюп, аны мезгил талабына жооп берген, билимдүү, компетенттүү адис болушу керек экендигин талап кылып жаткандыгын, ошондуктан буларды аныктоодо стейкхолдерлер менен жолугушууларды өткөрүүнүн зарылдыгы келип чыккандыгын айтты (жасалган баяндама атайын папкага тиркелген).

Андан соң Абдыкулов Марат стейкхолдерлерге – иш берүүчүлөргө, бүтүрүүчүлөргө жана магистранттарга берилген эки багыттын жумушчу окуу планын, окутуунун натыйжаларын карап чыгып, өз ара талкуу жүргүзүп, андан соң ар бир топтон каалоочулар өздөрүнүн ойлорун айтып, сунуштарын берүүсүн суранды.

Анын баяндамасынан кийин өз ара талкуу жүргүзүлдү.

Чыгып сүйлөгөндөр:

➤ Жумуш берүүчүлөр тобунан:

ОшМУнун Билим лицейинин директору – Болушова Ж.: Саламатсыздарбы бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары? Баарыңыздарды бүгүнкү Кытай тилинин эл аралык күнү менен куттуктаймын. Кытай тилин мындан ары дагы өнүктүрүп, жайылта беришиңиздерге тилектешмин. Мындай жолугушууларды дагы көп уюштурууңуздарды каалаймын. Жогоруда айтылгандай 30-январда дагы жолугушкан элек. Насип экен мына бүгүн дагы жолугушуп отурабыз. Ишиңиздерге ийгилик!

Өткөндө дагы айтып кеттим, биздин лицейде кытай тили окутулат, окуучулар кытай тили сабагына аябай кызыгышат. Сиздерден студенттер практикага барышат, бирок менин байкоомдо студенттер кытай тилин башкаларга үйрөтүү боюнча методика сабагын бир аз аксап жатышат. Котормочу жана кытай таануучу адис болсо да кытай тилин үйрөтүүнүн методикасын билип коюшса ашыкча болбойт. Магистратурага дагы менин сунушум тандоо курстарына чет тилдерин окутуунун методикасы боюнча дисциплиналарды кошуп койсоңуздар. Себеби бүтүрүүчүлөр кытай тили окутуучусу болуп иштөө үчүн мугалимге керектүү компетенцияларга ээ болуусу керек деп эсептейм. Алдын-ала рахмат!

Ош шаардык мериясынын тышкы байланыштар жана аналитика башкармалыгынын башчысы – Исраилов М.К.: Саламатсыздарбы жолугушуунун катышуучулары? Сиздер менен кайрадан жолугушуп отурганыма кубанычтамын. Бүгүнкү Кытай тилинин эл аралык күнү менен баарыңыздарды мен куттуктап кетемин. Кытай тилин өнүктүрүүдө жана жайылтууда Кыргыз-Кытай факультетинин жана анын алдындагы Конфуций институтунун салымы чоң экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Мындан аркы ишиниздерге дагы ийгилик каалайбыз! Майрамга карата даярдалган иш-чараларыңыздардын баары ийгиликтүү өтөт деп терең ишенемин.

Өткөндө дагы айтып кеткенмин Кытай мамлекети – бул биздин жакынкы кошунабыз. Ошондуктан биз Кытай мамлекети менен тынымсыз кызматташып келебиз жана мындан ары дагы кызматташып турабыз. Биздин өлкө Кытай өлкөсү менен кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүсү үчүн бизге кытай тилин, маданиятын жакшы билген кытай таануучу адистер керек. Сиздердин факультеттин студенттери бизге практикага барышат, теориялык билимдерин практика жүзүндө бекемдешет. Мындан ары магистранттарды дагы мэрияга практикага жөнөтүп туруңуздар. Ишиниздерге ийгилик каалайм, мыкты адистерди даярдай бериңиздер! Сиздер окуткан магистранттар мыкты адистер болушуп, Кыргызстан менен Кытай өлкөсүнүн ар тараптуу мамилелеринин өнүгүүсүнө өз салымдарын кошооруна ишенем.

Кыргызстандагы кытай ишкерлеринин кен байлыктарды өндүрүү ассоциациясынын төрагасы, Араван цемент заводунун гендиректору – Ян Бин: Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жолугушууда кайрадан көрүшкөнүмө мен дагы кубанычтамын. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм!

Мен Кыргызстанга келип ишкерликти баштаганымга көп жыл болду, башында биз кытайлык ишкерлер жергиликтүү тилди билбей кыйналганбыз. Азыр кытайлык жарандар менен иштешүүдө мурункудай кыйынчылыктар жок десем болот, анткени көптөгөн кыргыз жаштары кытай тилин үйрөнүп котормочу болуп эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы кызматташуу жеңилдеп калды. Бирок мурунку жолугушууда да айтылган эле. Азыр дагы айтып коё берейин көпчүлүк котормочулар соода жана күнүмдүк турмушта керектелүүчү котормодон башка, мисалга алсак, тоо кен, нефти казуу, чийки заттарды кайра иштетүү, өндүрүш, медицина, юридика, финансы ж.б. тармактарга да басым жасашса жакшы болмок, б.а. тар багытка багытталган котормочулар жетишсиз болууда. Магистратурада окутулган дисциплиналар менен да таанышып чыктык. Мага Адистештирилген текеттердин реферативдик котормосу деген дисциплинанын бар экендиги мени сүйүндүрдү. Мында мен айткан тармактарга басым жасалса жакшы болмок. Менин жана бул жердеги кытай ишкерлеринин сунушу – магистрлерди даярдоодо техникалык, юридикалык ж.б. котормолорду өздөштүрүп чыгуусуна көңүл бурсаңыздар. Рахмат!

➤ *Бүтүрүүчүлөр тобунан:*

Факультеттин бакалавриат бүтүрүүчүсү, Ош шаарындагы Арматура заводунун котормочусу – Ысак уулу Мирлан: Факультетте уюштурулган бүгүнкү Кытай тилинин эл аралык күнү жогорку деңгээлде өтүп жатат. Баарыңыздарды, өзгөчө Кыргыз-Кытай факультетинин жалпы жамаатын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын! Мындай майрамдарды сиздер менен чогуу белгилөө биз үчүн сыймык!

Билим берүү мекемесинде өзгөчө ЖОЖдордо окууну бүтүп кеткен студенттер менен кайтарым байланыштын болуусу билим сапатын дагы да болсо көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Мындай жолугушууларды уюштуруп жатканыңыздарды толук колдойбуз жана чакыруу болсо кубануу менен кабыл алып, келип катышып беребиз. Биздин факультеттин бүтүрүүчүлөрүн аябай активдүү деп эсептейм жана биздин факультеттин мындан ары өнүгүүсү үчүн өз салымдарын кошушат деп терең ишенемин.

Ал эми магистратурадагы эки багыт боюнча бүгүн толук таанышып, баарыбыз маалымат ала алдык. Билим берүү программаларынын максаттары жана күтүлүүчү натыйжалары менен да жакындан тааныштык. Буга карата менин сунушум – практика өткөрүүчү жерлердин базасын көбөйтүү жана жакшыртуу болуп саналат. Себеби теориялык алган билимди бышыктап, бекемдөөчү – бул практика экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Ошондуктан практикаларга өзгөчө көңүл буруубуз зарыл.

Факультеттин бакалавриат бүтүрүүчүсү, ОшМУнун Эл аралык билим берүү программаларынын колледжинин окутуучусу – Кадырбекова Гүлпери: Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен мен дагы куттуктайм! Буйруса сиздер тарабынан уюштурулган бүгүнкү иш-чаралардын баарына толук катышып кетебиз.

Ал эми Кыргыз-Кытай факультетиндеги магистратуранын Кытай таануу жана Лингвистика багыттары боюнча Билим берүү программалары менен, андагы максаттар жана окутуунун күтүлүүчү натыйжалары менен да тааныштык. Негизинен баарыбызды эле канааттандырды окшойт. Буга карата мен да жогоруда айтылган факультеттин бүтүрүүчүсү Мирландын сунушун толук колдойм. Магистранттардагы негизги жөндөмдөрдү калыптандыруучу процесс – бул практика деп эсептейм мен дагы. Андыктан практикалардын базасын жакшыртуу керек. Көнүл бурганыңыздарга рахмат!

➤ *Магистранттар тобунан:*

Кытай таануу багытынын магистранты – Сагынбаева Сайкал: Биздин Кыргыз-Кытай факультетине тапшыруудагы негизги максатыбыз – кытай тилин окуп үйрөнүү жана Кытайга баруу болчу. Негизи бул максатыбызга жеттик десек жаңылышпайм. Келечекте бул факультетке тапшыруучу магистранттар теориялык билимге эмес, практикалык билимге көбүрөөк сугарылса. Ошондуктан практикаларга басым жасалса. Мындан сырткары котормо иштерине багытталган бардык дисциплиналарды окутууда өзгөчө медициналык, техникалык, экономикалык, агрардык ж.б. ар түрдүү тармактык котормолорду жүргүзүү менен өтүлсө абдан жакшы болмок. Бул сунушту мен өткөндө 30-январдагы тегерек столдо да айтып кеттим.

➤ *Администрациядан келгендер:*

ОшМУнун Карьера борборунун жетекчиси – Маткалыков Азиретали: Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды бүгүнкү Кытай тилинин эл аралык күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ушул майрамды уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиремин. Себеби иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы байкалып турат. Ошондуктан бүгүнкү жолугушуу да аябай кызыктуу өтүп жатат. Аккредитациянын алдында мындай жолугушуулардын, баарлашуулардын, талкуулардын болгону жакшы натыйжа берет деп ойлойм. Ош шаардык мэриясынан келген өкүлдөрдүн, деги эле бүгүнкү жолугушуунун бардык катышуучуларынын сунушун, ой пикирин эске алыңыздар. Мындан сырткары мен ОшМУнун Карьера борборунун өкүлү катары бүтүрүүчүлөрдү ОшМУнун сайтына кирип, бүтүрүүчүлөр үчүн анкетаны толтуруп, катталып коюңузда деп айта кетмекчимин. Ошондой эле мен азыр ссылка жөнөтүп коёмун. Бүтүрүүчүлөр ошол ссылка боюнча киришип, Фейсбууктагы ОшМУнун Бүтүрүүчүлөрү баракчасына да катталып койсоңузда. Бардык жаңылыктарды, маалыматтарды, вакансиялар боюнча жарнамаларды ошол жерден алып турсаңыздар болот. Кыскасы университет бүтүрүүчүлөр менен ошол жерде тыгыз байланышта болот.

ККФнын деканынын м.а. – Айткеев Т.: Урматтуу жумуш берүүчүлөр, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, магистранттар жана жалпы коноктор бүгүнкү иш чарага катышып бергениңиздерге абдан ыраазылык билдиребиз. Жолугушуу абдан кызыктуу өттү, оорчундуу суроолор, сунуштар айтылды, биз сиздер айткан сунуштарды дагы да карап, терең анализдеп чыгып, окуу программасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизебиз.

Кытай тили жана кытай таануу кафедрасынын башчысы – Абдыкулов Марат: Урматтуу биздин тегерек столдун катышуучулары сиздерге биз, жалпы жамааттын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан убактыңыздарды бөлүп келип, активдүү катышып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз! Сиздер менен болгон мындай жолугушуулар ушуну менен токтоп калбайт, дагы улантылат. Сиздер менен тынымсыз карым-катнашта болуп турабыз. Сиздердин бизге берген ар бир ой-пикирлеңиздер жана сунуштарыңыздар кийинки окуу жылында окуу планын, жумушчу окуу планын түзүүдө жана тандоо курстарын киргизүүдө сөзсүз эске алынат. Бүгүнкү иш чара биз үчүн аябай жемиштүү болду. Компетенттүү адамдар келип

оюңуздарды айттыңыздар. Баарыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгилик! Дагы бир жолу Кытай тилинин эл аралык күнү менен куттуктайбыз!

ЧЕЧИМ:

1. 532300 «Кытай таануу» жана 531100 «Лингвистика» (магистратура) багыттары боюнча билим берүү программаларынын максаттарын, милдеттерин жана окуу планындагы окутулуучу дисциплиналардын күтүлүүчү натыйжаларын стейкхолдерлер менен биргеликте талкууланган соң алардын ой-пикирлери эске алынып, окуу планындагы окутулуучу дисциплиналардын күтүлүүчү натыйжалары толукталсын жана тиешелүү жерлери өзгөртүлсүн.

2. 2022-2023-окуу жылындагы тандоо курстарын сунуштоодо стейкхолдерлер сунуштаган дисциплиналар эске алынсын.

Отурумдун (жолугушуунун) төрагасы,
КТ ж-а КТ каф. башчысы:



Абдыкулов М.О.

Катчы:



Мухтарбек кызы Н.